

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ
ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРИЛИГИ**

**М. М. АДЫШЕВ АТЫНДАГЫ ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК
УНИВЕРСИТЕТИ**

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР
АКАДЕМИЯСЫНЫН ТУШТУК БӨЛÜМÜ**

ТАЖИК РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЛИМДЕРАКАДЕМИЯСЫ

**Ш. ШОТЕМУР АТЫНДАГЫ ТАЖИК АГРАРДЫК
УНИВЕРСИТЕТИ**

**К.ТЫНЫСТАНОВ АТЫНДАГЫ ЫСЫҚ-КӨЛ МАМЛЕКЕТТИК
УНИВЕРСИТЕТИ**

Д 06.16.540 Мамлекеттер аралык диссертациялык кенеши

**Кол жазма укугунда
УДК 634.5(575.25)(043.3)**

Маматалиева Флора Туркменовна

**ӨНӨР ЖАЙ ИШКАНАЛАРЫНЫН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН
АЙЛАНА-ЧӨЙРӨГӨ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ ЖАНА АГА
ЭКОЛОГИЯЛЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК БАА БЕРҮҮ
(Ош шаарындагы «Ош Ак-Таш» ААКнун мисалында)**

03.02.08 – экология

**Биология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын
изденип алуу учүн жазылган диссертациянын
авторефераты**

*Ош - 2018
77c*

Ош – 2018

Диссертациялык иш Ош технологиялык университетинин «Экология жана айлана-чөйрөнү коргоо» жана «Экономика жана бизнес» кафедраларында аткарылды.

Илимий жетекчи: айыл - чарба илимдеринин доктору, профессор Смаилов Эльтар Абламетович

Расмий оппоненттер: биология илимдеринин доктору, профессор Канаев Ашимкан Тохтасынович

биология илимдеринин доктору, профессор Худайбергенова Бермет Мерлисова


Жетектоочу мекеме: Жалал-Абад мамлекеттик университети
Дареги: 715600, Жалал-Абад ш.,
Ленин көчесү, №57

Коргоо 2018-жылдын 30 октябрада saat 10:00де КР билим берүү жана илим министрлигинин М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин (бирдиктүү түзүүчүлөр: Ш.Шотемур атындагы Тажик агрардык университети, К.Тыныстанов атындагы Ысык-көл мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясынын түштүк бөлүмү) алдындагы биология илимдеринин кандидаты (доктору) окумуштуулук даражасын коргоо боюнча Д 06.16.54 мамлекеттер аралык диссертациялык кенештин он-лайн режиминдеги (Ош-Душанбе) отурумунда болот. Дареги: 723503, Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Н.Исанов көчөсү, 81.

Диссертация менен ОшТУнун илимий китеңканасынан жана ОшТУнун oshtu.kg сайтынан тааныштууга болот. Дареги: 723503, Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Н.Исанов көчөсү, 81.

Автореферат 2018-жылдын “_____” таркаташылды.

Диссертациялык кенештин
окумуштуу катчысы, биология
илимдеринин кандидаты, доцент



Аттокуров А.Т.

ИШКЕ ЖАЛПЫ МУНӨЗДӨМӨ

Диссертациянын темасынын актуалдуулугу. Айлана-чейрөнүн техногендик булгануусунун адамдын ден соолугуна жана айлана-чейрөнүн компоненттерине терс таасирлеринин алдын алуу кейгөйүнүн актуалдуулугу барган сайын жогорулоодо. Атмосферага булгоочу заттардын чыгышы айлана-чейрөнүн бардык компоненттерине, эң оболу, атмосферадагы абага, топуракка, адамдардын ден соолугуна терс таасирин тийгизет.


Ош шаарынын аймагы атмосферанын булганышынын жогорку деңгээли менен мүнөздөлөт. Булгоочу заттардын негизги булактары болуп шаардагы өнөр жай ишканалары, алсак Ош ЖЭБ ТЭЦ (жылуулук алуу учун суткасына 200 тонна катуу отун жагылат), «Ош Ак-Таш» ААК өндүрүштүк ишканасы (күйгүзүүчү мештерде суткасына 20 тонна катуу отун жагылат) жана автоунаалар эсептелет. Абада, сууда, топуракта зыяндуу кошулмалардын болушу адамдардын ден соолугуна түздөн-түз таасирин тийгизет. Мында Ош шаарында биринчи орунду салттуу турдө дем алуу органдарынын оорулары туруп, катталган учурлардын 40-50% ээлейт.

Өнөр-жай ишканаларынын айлана-чейрөгө антропогендик таасириinin барган сайын күчөшү жана абалды жакшыртуу зарылдыгынын келип чыгышы шарттарында объектинин экологиялык анализин жүргүзүү жана анын айлана-чейрөгө тийгизген таасирин азайтуу боюнча конкреттүү иш-чараларды иштеп чыгуу менен айлана-чейрөгө тийгизген таасириinin анализин жүргүзүү талап кылышат. Аталган кейгөйдүн актуалдуулугу диссертациянын темасын тандоого негиз түздү.

Диссертациянын илимий программалар менен байланышы. Диссертациялык иштин темасы Ош технологиялык университетинин «Экология жана айлана-чейрөнү коргоо» жана «Экономика жана бизнес» кафедраларынын кызметкерлери тарабынан жүргүзүлгөн түштүк Кыргызстандын экологиялык абалын аныктоо боюнча илимий изилдөөлөрдүн негизги бағыттарына (№5 тема (2009-2014-ж.) жана Айлана-чейрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин №2 бүйрүтма-тапшырмасы) кирет.

Изилдөөнүн максаты жана маселелери. Изилдөөнүн максаты өнөр жай ишканаларынын зыяндуу таштандыларынын айлана-чейрөгө жана адамдын ден соолугуна таасир этүү даражасын изилдөө жана баалоо, алардын терс таасирлерин азайтуу бағытында иш-чараларды иштеп чыгуу болуп эсептелет (Ош шаарындагы «Ош Ак-Таш» ААК мисалында). Бул максатка жетүү учун төмөндөгү ез ара байланышкан маселелер аныкталды:

- Ош шаарындагы айлана-чейрөнүн учурдагы абалын жана анын шаар тургундарынын ден соолугуна тийгизген таасирин изилдөө;
- Ош шаарындагы «Ош Ак-Таш» ААК өнөр жай ишканасынын ишмердүүлүгүнүн айлана-чейрөгө жана калктын саламаттыгына таасирин аныктоо жана баалоо;
- булгоочу заттардын өлчөмү, саны, курамы боюнча алардын булактарында иликтөөлөрдү жүргүзүү;



- булгоочу заттардын пайда болуу жана чыгуу булактарынын айлана-чейрөнүн булганышына тийгизген таасириң жана мунун ишканага жакын жайгашкан аймактарда жашаган калктын социалдык-экономикалык абалына таасириң аныкткоо;

- булгоочу заттардан чыккан газдарды тазалоо технологиясынын илимий негиздердин жана техникалык каражаттарын иштеп чыгуу.

Изилдөөнүн илимий жаңылыгы. Кыргызстандын түштүгүндө биринчи жолу айлана-чейрөнүн булганышы курулуш материалдардын өндүрүү технологиясынын стадиялары боюнча изилденди жана булгоочу заттардын (көмүртектин диоксида (CO₂), көмүртектин оксида (CO), күкүрттүн диоксида (SO₂) азоттун оксида (NO) жана азоттун диоксида (NO₂) сандык көрсөткүчтөрү аныкталды. Зыяндуу газдарды тазалоочу жаны натыйжалуу «буу жуугуч» түзүлүшү иштелип чыкты.

Алынган натыйжалардын практикалык мааниси. Изилдөөнүн натыйжалары айлана-чейрөнүн коргоо жана сактоо кызматтары тарабынан атмосферага чыккан зыяндуу заттарды азайтуу бекитилген санитардык-гигиеналык талаптарды жана нормаларды сактоо, региондун калкынын ден соолугун булгоочу заттардын таасириңен коргоо боюнча иш-чараларды иштеп чыгууда колдонулушу мүмкүн. Ишканага газдарды булгоочу заттардан тазалоо технологиясындагы жаңылыкты кийириүү бакубат коомду жана бакубат экономиканы куруу боюнча мамлекеттик программаны аткарууда олуттуу фактор болушу мүмкүн.

Алынган натыйжалардын экономикалык маанисин Ош шаарынын калкынын ден соолугуна зыянын тийгизген өнөр-жай таштандылары менен булганган абаны тазалоо жана өнөр-жай таштандыларын тазалоо боюнча техникалык жаңылыкты кийириүү маселелерине тишелелүү негизги жоболор аныктайт.

Диссертациянын коргоого алынып чыгуучу негизги жоболору:

1. Ош шаарындагы жана анын айланасындагы айлана-чейрөнүн учурдагы абалы жана анын калктын ден соолугуна тийгизген таасири

2. Өнөр жай ишканаларынын ишмердүүлүгүнүн айлана-чейрөгө тийгизген таасири

3. Ош шаарындагы «Ош Ак-Таш» ААК өнөр жай ишканасынан чыккан таштандылар жана алардын саны

4. Айлана-чейрөнүн булгоочу заттардын алардын келип чыгуу булактарынан булганышы жана булгоочу заттардын Ош шаарынын калкынын социалдык-экономикалык абалына тийгизген таасири

5. Булго булактарынын чыккан газдарды тазалоонун илимий негиздери жана анын технологиясына кийириүү үчүн сунушталган илимий негиздер жана жаңы техникалык каражаттар.

Изденүүчүнүн жеке салымын Ош шаарынын жана ага жакынкы райондордун жашоочуларынын ооруларынын себептерин изилдөө жана аныкткоо, Ош шаарындагы «Ош Ак-Таш» ААК өнөр-жай ишканасынан чыккан булгоочу заттардын булактарын изилдөө, ошондой эле кыш

бышыруучу мештерден чыккан газдарды тазалоо учун ойлоп табылган жана сунушталган «буу жуугуч» техникалык каражатын – конструкциясын теориялык жана эксперименталдык жактан негиздөө, аны өндүрүшкө кийириүгө шарт түзүү максатында эксперименттердин жана изилдеөлөрдүн натыйжаларын математикалык жол менен иштеп чыгуу түзүү.

Диссертациянын жыйынтыктарынын синоодон откерүү. Диссертациянын негизги жоболору теменкү эл аралык илимий-практикалык конференцияларда баяндалды жана жактырылды: ОшТУнун 45 жылдыгына арналган «Заманбап технологиялардын жана инженердик техниканын актуалдуу көйгөйлөрү» илимий-практикалык конференциясы, ОшТУ, 2008-ж.; «Синергия» илимий-практикалык конференциясы, Волгоград, 2015-ж.; «Актуальные вопросы экономики в организации природоохранной деятельности», Москва, 2015-ж.; Алматы, 2012-ж.; VII эл аралык илимий-практикалык конференция, Чебоксары, 2016-ж.; «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», Москва 2015, 2017-жж.

Диссертациянын натыйжаларынын басылмаларда чагылдырылышынын толуктугу. Диссертациянын натыйжалары буюнча 10 илимий макала (125 балл), анын ичинен 5 макала РИНЦ системасына кирген чет өлкөлүк мезгилдик илимий басылмаларда жарыкка чыкты.

Иштин көлөмү жана түзүлүшү. Диссертация киришиүүдөн, төрт бөлүмдөн, корутундудан жана колдонулган адабияттын тизмесинен турат. Иш компьютердик текстте 160 бетте баяндалды. Цифралык жана графикалык материалдар 69 таблицада, 5 фотосүрөттө жана 9 чиймеде чагылдырылды. 182 атальштагы колдонулган маалыматтардын тизмеси берилди.

ИШТИН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ

Биринчи бап. «Айлана-чайренү коргоо көйгөйлөрү жана өнөр-жай ишканаларынын ишмердүүлүгүнүн таасири» бөлүмүндө изилдөөчүлөрдүн айлана-чайренү коргоо, ишканалардын ишмердүүлүгүнүн айлана-чайрөгө жана атмосфералык абанын экологиялык абалына таасири, ошондой эле айлана-чайрөнүн жана атмосфералык абанын булганышынын себептери жана булактары буюнча эмгектери талданды.

Жаратылыш чайрөсүн булгоонун себептерин жана булактарын, экологияга жана адамдардын ден соолугуна орду толгус зыян тийгизип жаткан жана себептерин терең изилдөө, атмосфералык абанын булганышынын алдын-алуу буюнча чарапарды иштеп чыгуу зарылдыгы келип чыгат.

Айлана-чайренү булгоо булактары курулуш материалдардын өндүрүү технологиясынын стадиялары буюнча изилденди жана илкендиди, (NO_x) жалпы формуласы менен бириккен булгоочу заттардын (көмүртектин диоксиди (CO_2), көмүртектин оксиidi (CO), күкүрттүн диоксиди (SO_2) азоттун оксиidi (NO) жана азоттун диоксиди (NO_2)) сандык көрсөткүчтөрү аныкталды. Булгоочу заттардын айлана-чайрөгө калыптануу жана тараалуу чекиттери аныкталды. Булгоочу заттардын атмосферага, биосферага терс таасирлерин

азайтунун жана аларды уулуу газ жана буу сымал кошулмалардан тазалоонун ыкмалары иликтенди, такталды жана толукталды.

Экинчи бап. «Изилдөөнүн материаллары жана методикасы» белүмүндө изилдөөнүн методикасы маселелери каралыш, ишкананын ГОСТ 17.99.04–90 талаптарына жооп беришин изилдөөнүн жыйынтыктары иштелип чыкты.

Өндүрүштүн макулдашылган жана бекитилген көрсөткүчтөрү талданып, айлана-чейрөгө тараган зыяндуу заттардын булактарынын инвентаризациясы жүргүзүлдү, айлана-чейрөнү булгаган булгоочу заттардын (БЗ) мүмкүн болгон чектүү нормалары (МЧН) эсептелди.

Ош шаарындагы «Ош Ак-Таш» ААКнун 2.2.1/1567-96 “Ишканалардын, курулуштардын жана башка объектилердин санитардык коргоо зоналары жана санитардык классификациясы” САНЭжНЫНА жана аларга толуктоолорго ылайык келиши боюнча анализ жүргүзүлдү. Кыш заводдору санитардык коргоо зонасы 500 м болгон III класска кирет. Кен эмес курулуш материалдар карьерлери СКЗ (санитардык коргоо зонасы) 300 м түзгөн IV класска, шагыл сорттоочу завод СКЗ 500 м барабар болгон III класска кирет.

Булгоочу заттардын булактарынан чыккан таштандылардын саны, көлөмү ОНД-86 “Ишканалардын таштандыларынын курамындагы зыяндуу заттардын атмосфералык абадагы концентрациясын эсептөө методикасынын”, “Ар кандай өндүрүштөр тарабынан атмосферага чыккан булгоочу заттарды эсептөө методикаларынын жыйнагынын”, “Курулуш материалдарынын өндүрүүлдөгү уюшулбаган булактардан чыгуучу зыяндуу заттарды эсептөө боюнча усулдук куралдын”, “12.1.005-88 ”Жумушчу зонанын абасына жалпы санитардык-гигиеналык талаптар” ГОСТ боюнча изилдеөлөрдү жүргүзүү методикасынын” негизинде эсептелди.

Мештерден чыккан туттундун химиялык курамын изилдеөгө заводдун инженердик-техникалык персоналы, «буу жуугуч» техникалык каражаты табылгасынын автору, Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин Санитардык-гигиеналык лабораториясынын ФКДСОО менен Кара-Суу райондук БП жана МСЭН катышты.

Буунун жылуулук алып жүрүүчүсүнүн физикалык-техникалык касиеттери В.Ф.Дроздовдун методикасы боюнча аныкталды (В.Ф.Дроздов. Жылытуу жана вентиляция. – М.: Высшая школа, 1976. - 161-б.).

Алай жана Өзгөн райондорунун көмүр көндөри күл чыгарышы боюнча (11022–95 ГОСТ, 27313–05 ГОСТ негизинде), учуп чыгуучу заттар боюнча (6382–01 ГОСТ), жумушчу отундун эн төмөнкү күйүү жылуулугунун (147–9 ГОСТ, 8606–93 ГОСТ) жана ичиндеги күкүрттүн өлчөмүнүн (8606–93 ГОСТ) негизинде изилденди.

Чыгуучу газдарды изилдөө максатында нормативдик документацияга (НД) М.С. Быховскаянын абадагы зыяндуу заттардын концентрациясын өлчөө методикасы менен санитардык-гигиеналык баа берилди (М.С.Быховская. Абада зыяндуу заттардын концентрациясын өлчөө методикасы. 1-белүм. - 79-бет).

Ылгап алуунун күнү жана убактысы: 11.05.2015-ж.

Жеткирүү 11.05.2015. Ташып жеткирүү шарты: автотранспорт, герметикалык түрдө сактоо.

Изилдөө жүргүзүлгөн күн: 13.05.2015. Ылгап алууда колдонулган өлчөө каражаттары: аспиратор, психометр, барометр.

Имараттын аталышы: Е 1/9 буу казаны турган цех, түтүн чыгуучу мору, күйгөн көмүр калдыктарынын цехи.

Үчүнчү бап. Изилдеөнүн негизги жыйынтыктары жана аларды талкуулоо

3.1. Ош шаарынын калкынын ооруларын изилдөө

Изилдөөлөр Ош шаарынын калкынын негизги оорулары 18 түргө белүнөрүн көрсөттү. Алардын ичинен айланча-чейрөнүн таасиринде ооруунун 11 түрү, атап айтканда кан оорулары, кан жаратуучу органдарынын иммундук механизмдеринин бузулушу, шишиктер, дем алуу органдарынын оорулары, көз оорулары, эндокриник системанын жана тамак синириүүнүн бузулуу оорулары, нерв системасынын оорулары, психикалык бузулуулар, тубаса аномалиялар жана башка оорулар келип чыгат (1-табл.).

Ош шаарындағы 1 жашка чейинки жана 4 жаштагы балдардын ооруларынын езгерүү динамикасы (2012-2014-ж.) таблицада берилди (1-табл.)

**1-таблица - 1 жашка чейинки жана 4 жаштагы балдардын оорулары
(Ош шаары, 2012-2014-ж.)**


Оорунун аталышы	2012-жыл	2013-жыл	2014-жыл
Кандын, кан жаратуучу органдардын оорулары, иммундук механизмдердин бузулушу	1 жашка чейинки 1412 бала, 4 жаштагы 1820 бала	1 жашка чейинки 1420 бала, 4 жаштагы 2397 бала	1 жашка чейинки 1375 бала, 4 жаштагы 2107 бала
Шишиктер	1 жашка чейинки 7 бала, 4 жаштагы 4 бала	1 жашка чейинки 14 бала, 4 жаштагы 11 бала	1 жашка чейинки 13 бала, 4 жаштагы 10 бала
Дем алуу органдарынын оорулары	1 жашка чейинки 4461 бала, 4 жаштагы 7542 бала	1 жашка чейинки 4500 бала, 4 жаштагы 8869 бала	1 жашка чейинки 4583 бала, 4 жаштагы 8453 бала
Тери оорулары жана тери астындағы катмарларындағы клетчатканын оорулары	1 жашка чейинки 294 бала, 4 жаштагы 519 бала	1 жашка чейинки 298 бала, 4 жаштагы 383 бала	1 жашка чейинки 278 бала, 4 жаштагы 374 бала
Көз жана анын коштоңду оорулары	1 жашка чейинки 330 бала, 4 жаштагы 519 бала	1 жашка чейинки 360 бала, 4 жаштагы 536 бала	1 жашка чейинки 358 бала, 4 жаштагы 608 бала
Кан айлануу органдарынын оорулары	1 жашка чейинки 1 бала, 4 жаштагы 8 бала	1 жашка чейинки балдар 3, 4 жаштагы бала	1 жашка чейинки 2 бала, 4 жаштагы 11 бала
Эндокриник системанын оорулары, тамак синириүүнүн бузулушу	1 жашка чейинки 681 бала, 4 жаштагы 440 бала	1 жашка чейинки 508 бала, 4 жаштагы 424 бала	1 жашка чейинки 487 бала, 4 жаштагы 365 бала
Нерв системасынын оорулары	1 жашка чейинки 184 бала, 4 жаштагы 256 бала	1 жашка чейинки 199 бала, 4 жаштагы 333 бала	1 жашка чейинки 550 бала, 4 жаштагы 356 бала
Психикалык оорулар	1 жашка чейинки бала - 0, 4 жаштагы 5 бала	1 жашка чейинки бала - 0, 4 жаштагы 3 бала	1 жашка чейинки 1 бала, 4 жаштагы 2 бала

Тамак синириүү органдарынын оорулары	1 жашка чейинки 480 бала, 4 жаштагы 797 бала	1 жашка чейинки 379 бала, 4 жаштагы 526 бала	1 жашка чейинки 329 бала, 4 жаштагы 471 бала
---	---	--	--

Бұтқұл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун (ВОЗ) экспертерлеринин пикеринде бардык оорулардың 23% жана рак ооруларының 25% айланчайрөнүн факторлорунун таасири менен шартталарын белгилей кетүү зарыл (О.Н.Чудинова. Улан-Удэ, 2008-ж.).

Ошондуктан, биз аялдардын, 1 жашка, 4 жашка чейинки балдардын арасындағы оорулардың түзүмүне көнүл бурдук.

2012-2014 жылдары Ош шаарында аялдардын арасында кош бойлуу, төрөт жана тереттөн кийинки мезгилиндеги кошумча ооруларынын пайда болушу төмөнкү чыймеде чагылдырылды (1-чийме).




1-чийме. 2012-2014 ж. Ош шаарында жашаган аялдардын кош бойлуу, төрөт жана тереттөн кийинки мезгилиндеги кошумча ооруларынын пайда болушу

Борбордук поликлиниканын жана Ош ш. медициналык борборунун статистиканын маалыматтарына ылайык 2012-жылы шаарда кан оорулары, кан жаратуучу органдарынын, иммундук механизмдеринин бузулушу 4117 балада, анын ичинен 1 жашка чейинки 1412 балада жана 4 жаштагы 1820 балада байкалса, 2013-жылы аталган оорулар 7920 балада, анын ичинен 1 жашка чейинки 1420 балада жана 4 жаштагы 2397 балада байкалган, 2014-жылы болсо - 7851 балада, анын ичинен 1 жашка чейинки 1375 балада жана 4 жаштагы 2107 балада байкалган.

Ош шаарында жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн натыйжасында жогоруда белгиленген оорулардың 18 түрүнүн 11 иабанын булганышынын таасиринен келип чыгары аныкталды. Алардын ичинен адамдар төмөндөгү оорулар менен көбүреөк ооругандыгы аныкталды: кан оорулары, кан жаратуучу органдарынын, иммундук механизмдеринин бузулушу (2012-жылы 7761 адам, 2013-жылы 7920 адам, 2014-жылы 7851 адам; көз жана анын коштанду оорулары (2012-жылы 9906 адам, 2013-жылы 9400 адам, 2014-жылы 12803


адам); кан айлануу органдарынын оорулары (2012-жылы 11409 адам, 2013-жылы 12561 адам, 2014-жылы 12803 адам); эндокриник системанын оорулары жана тамак синириүүнүн бузулушу (2012-жылы 11164 адам, 2013-жылы 12770 адам, 2014-жылы 10441 адам); дем алуу органдарынын оорулары (2012-жылы 25767 адам, 2013-жылы 29004 адам, 2014-жылы 27369 адам); жыныстык мүчөлөрүнүн оорулары (2012-жылы 8958 адам, 2013-жылы 8293 адам, 2014-жылы 7892 адам).

Төмөндө 2012-2014-жылдарда Ош шаарында балдардын жана өспүрүмдөрдүн кан оорулары, кан жаратуучу органдарынын, иммундук механизмдеринин бузулушу менен ооруу учурларынын өзгөрүү динамикасы берилди (2-чийме).




2-чийме. 2012-2014-жылдарда Ош шаарында балдардын жана өспүрүмдөрдүн оорулары (кан оорулары, кан жаратуучу органдарынын, иммундук механизмдеринин бузулушу)

Андан ары Ош шаарынын калкынын дем алуу органдарынын оорулары менен ооруп калуусунун динамикасын көрөлү (3-чийме).



3-чийме. 2012-2014-жылдарда Ош шаарынын калкынын дем алуу органдарынын оорулары менен оорусу

Балдардын (1 жашка жана 4 жашка чейинки) дем алуу органдарынын оорулары боюча маалыматтар 4-чиймеге чагылдырылды.



4-чийме. 2012-2014- жылдарда Ош шаарында балдардын (1 жашка чейинки жана 4 жаштагы) дем алуу органдарынын оорулары менен оорусу

3.1. Ош шаары, «Дыйкан кыштак», «Курманжан Датка» аймактары боюнча медициналык персонал тарабынан тейленген калктын ооруларынын айланча-чөйрөнүн таасиринен көз карандылыгынын анализи

Абанын булганышынын динамикасынын жылуучу орточо ыкмасы менен анализи жасалды. Издөөнүн натыйжалары боюнча Ош шаарында абанын булганышы жылдар боюнча таблицага түшүрүлдү (2-таблица).

2-таблица. Абанын булганышынын динамикасынын жылуучу орточо ыкмасы менен анализи

Көрсөткүч	2013	2014	2015	2016	2017
Абанын булганышы, т/жылна	124	126	127	124	120

Абанын булганышынын тенденциясын аныктоо үчүн жылуучу орточо ыкмасын пайдаланбыз, анда орточо деңгээл орточо арифметикалык жөнөкөй формуласы менен аныкталат.

Эсептөөлөрдөн абанын булганышы акыркы 3 жылда орто эсеп менен 123,6 т/жылна < 1-үч жылда 125,7 т/жыл экендиги аныкталды. Биздин оюбузча, бул барабарсыздык “буу жуугуч” техникалык түзүлүшүн колдонгондон кийин атмосфералык абанын булганышынын азайышын билдирип деп эсептейбиз.

Ош шаары боюнча г корреляция коэффициенттерин аныктоонун натыйжалары 3-таблицада берилди.

3-таблица - Ош шаары боюнча абанын булганышы менен кан ооруларынын корреляциялык байланышы (2012-2016-жж.)

Жылдар	Абанын булганышы, тонна/жыл, x	Оорунун саны, у	x^2	y^2	$y \cdot x$
2012-2013	111.6	7,76	12454.56	60.21	866.0
2014-2015	112.5	7,92	12656.25	62.73	891.0
2016	112.9	7,85	12746.41	61.62	888.3
У	337.0	23.53	37857.22	184.57	2643.3
Орточо чондуктар	112.3 (\bar{x})	7.84 (\bar{y})	12619.1 (\bar{x}^2)	61.52 (\bar{y}^2)	881.1 ($\bar{y} \cdot \bar{x}$)

Корреляция коэффициентин аныктоо үчүн y_x дисперсияны аныктайбыз:

$$y_x = \sqrt{x^2 - (\bar{x})^2} = \sqrt{12619.1 - (112.3)^2} = \sqrt{12619.1 - 12611.29} = \sqrt{7.81} = 2.79$$

Корреляция коэффициентин аныктоо үчүн y_y дисперсияны аныктайбыз:

$$y_y = \sqrt{y^2 - (\bar{y})^2} = \sqrt{61.52 - (7.84)^2} = \sqrt{61.52 - 61.46} = 0.24$$

Динамика катарларынын корреляция коэффициентин, т.а. эки катардын дengээлдеринин ортосундагы корреляция коэффициентин аныктайбыз:

$$r = \frac{x_y - \bar{x}\bar{y}}{\sqrt{x^2 - (\bar{x})^2} \sqrt{y^2 - (\bar{y})^2}} = \frac{881.1 - 880.43}{\sqrt{7.81} \sqrt{0.24}} = \frac{0.67}{0.67} = 1$$

Тыянак: эсептөөлөрдөн корреляция коэффициенти 1ге барабар экендиги келип чыкты. Бул абанын булганышы менен кан борулары абдан тыгыз функционалдык байланышта экендигин билдириет (Г.Л. Громыко. Теория статистики. – М., 2002. – стр. 100, 209; Р.А. Шмайлова. Теория статистики. – М., 1999).

Андан ары биз 2012-2016-жылдарга абанын булганышы менен Ош шаарынын калкынын ооруларынын ортосундагы корреляциялык байланыштарды аныктап чыктык, алар диссертацияда чагылдырылды.

4-бөлүм. Өнөр-жай ишканаларынан чыккан булгоочу заттар жана аларды азайтуу жолдору

4.1. Булгоочу заттардын уюшулбаган булактардан чыгышы

Ош шаарындагы «Ош Ак-Таш» ААКнун булгоочу булактарынын чыккан булгоочу заттардын 2013-жылга бир жылдык көлөмү 4-таблицада берилди.

4-таблица - Булгоочу заттардын чыгышынын жалпы таблицасы (уюшулбаган жана уюшулган булактардан)

№	Булгануу булагынын аталашы	Таштандынын саны, т/жылына
1.	№1 булак. (уюшулбаган) Төлөйкөн суглинка карьери	5,06
2.	№2 булак. (уюшулбаган)- чийки зат кампасы	1,3
3.	№3 булак. – калыпка салуу цехи	0,35
4.	№4, №5, №6 булактар- кургатуучу камералар жана күйгүзүүчү тоннель меши, тешиктер	86,24
5.	№8 булак. – кыш күйгүзүүчү тегерек меши	29,50
6.	№9, №10 булак..гипс цехи	4,85
7.	№11 булак. (уюшулбаган) ширеттүү тилкеси	0,5
8.	Ремонт-курулуш тилкеси (уюшулбаган)	0,9
9.	Механикалык өнерканалар	0,2
Жалпы		128,9

Таблицанын маалыматтарынан булгануунун эн чон булактары болуп кургатуучу камералар менен күйгүзүүчү мештер саналары көрүнүп турат.

4.1.1 Өнөр-жай ишканаларынан булгоочу заттардын чыгышы

№1 кыш заводунун аймагына жакын жерлердеги атмосфералык абадагы булгоочу заттарды эсептөөнүн натыйжалары (2012-2014-жж. орто эсеп менен) 5-таблицада берилген.

5-таблица - №1 кыш заводуна жакын аймактагы атмосфера абасындағы булгоочу заттардын курамы

№	Булгоочу заттардын аталышы	Булгоочу заттардын саны, жылдан тоңна
1.	Катуу заттар	21,86
2.	Күкүрт оксиди SO	36,86
3.	Көмүртек оксиди CO	9,27
4.	Азот оксиди NO	1,13
5.	Көмүр чаны	0,3
6.	Ширеттүү аэрозолу	0,014
7.	Марганец жана анын оксиддері	0,0014
8.	Фторлуу суутек	0,002
9.	Органикалык эмес чан	231, 17
10.	Органикалык чан	1,55
11.	Гипс чаны	0,275
12.	Жыгач чаны	1,1
13.	Металл чаны	0,0087
14.	Чектүү көмүртек суутектер	0,16
	Баары	303,69

Булагы: автор тарабынан «Ош Ак-Таш» ААКнун маалыматтарынын негизинде түзүлдү

«Ош Ак-Таш» ишканасынын аймагында атмосферага булгоочу заттардын таралышынын орточо көрсөткүчтөрү (2012-2014-жж.), (%) б-таблицада берилген.

6-таблица –«Ош Ак-Таш» ишканасынын аймагында атмосферага булгоочу заттардын таралышынын орточо көрсөткүчтөрү (2012-2014-жж.), (%)

Тармагы	Булгоочу заттардын жалпы саны	Чан	Күкүрттүн диоксиддері	Көмүртек кычкылы	Азот кычкылы
Курулуш материалдары	303,69	28,7	2,6	11,2	3,2

4.2. Булгоочу заттарды азайтуучу түзүлүштү иштеп чыгуу

Заводдун эксперименталдык цехинен чыккан газдардагы булгоочу заттардын санын кыскартуу максатында диссертациянын авторонун жумушчу чиймелери боюнча түтүн газдарын тазалоо учун техникалык түзүлүш даярдалды. Иштелип чыккан техникалык түзүлүш «бую жуугуч» деп аталды. «Бую жуугуч» техникалык түзүлүшүн колдонуу менен кыш күйгүзүү мештеринен чыккан газдарда тазалоо технологиясы сүрөттөлдү.

«Бую жуугуч» техникалык каражаты кышты күйгүзүү мешинин морусунун оозуна коюлуп, сыноодон өткөрүлдү.

Эргономиялык көрсөткүчтөрү кыш менен күйгүзүү мешинен чыккан газдарды тазалоонун оптималдуу режиминен тандалып алынды. «Бую жуугучтун» тышкы диаметри - 80 мм. «Бую жуугучтун» морунун ичине орнотулган түзүлүшүнүн узундугу - 400 мм. Бую чыгуучу тешиктердин арасындағы аралық - 10мм. Түтүктөгү бую чыгаруучу тешиктердин саны -12 даана. Тешиктердин диаметри – 20 мм.

Кышты күйгүзүүчү мештерден чыккан газдарды тазалоо системасында пайдаланылган буунун мұнөздөмөсү: $P=1,5$ атм. $t=130\text{--}150^{\circ}\text{C}$.

Кышты күйгүзүүчү мештерден түтүн чыгарған түтүктүн диаметри: $d=1,2$ м, түтүктүн биңиктеги: $H=7$ м.



4.2.1. Түзүлүштүн конструкциясы (схемасы) жана техникалык мұнөздөмөлөрү

Кыш күйгүзүүчү мештин түтүн чыга турған түтүктөрүнө “буу жуугуч” техникалық каражатын орнотуу ыкмасы төмөндө чагылдырылды (5-чийме):


а) капталынан көрүнүшү



б) үстү жағынан көрүнүшү



5-чийме. а) Кыш күйгүзүүчү мештин газдары түтүн чыгуучу түтүктөрүнө 3 “буу жуугуч” техникалық каражатынын орнотулушу



б) 1. “Буу жуугуч”
2. Түтүн түтүгүнүн дубалы
3. Шайба; 4. Гайка.

«Буу жуугучтун» техникалык мұнөздөмөлөрү


Булгоо булактарынан чыккан булганган абанын курамын изилдөөнүн жыйынтыктары 7-таблицада көрсөтүлгөн (ПДК $\text{mg}/\text{m}^3 - 4,0$).

Буу менен жуулбаган булгоочу зат чыгуучу булактан чыккан булгоочу заттардын концентрациясы орто эсеп менен $4,967 \text{ mg}/\text{m}^3$ түзсө, буу менен тазаланган булактардан чыккан булгоочу заттардын концентрациясы $0,99 \text{ mg}/\text{m}^3$ түзөт. Тазалоо орто эсеп менен $4,967 \text{ mg}/\text{m}^3 - 0,99 = 3,986 \text{ mg}/\text{m}^3$, бул булганган аба 80% тазаланды дегенді билдириет.

7-таблица - Кыш күйгүзчү мештен чыккан газдар менен булғанган абанын курамын изилдөөнүн жыйынтыгы

Буу менен нымдалбаган үчурдагы зыяндуу булгоочу булактан чыккан зыяндуу заттардын концентрациясы мг/м ³ , 1 – 4 позиция	Буу менен нымдалган үчурдагы зыяндуу булгоочу булактан чыккан зыяндуу заттардын концентрациясы мг/м ³ , 5 – 8 позиция	Изилдоону аткаруу методикасы
5,68	1,25	12.1.005-88 ГОСТ
4,26	1,02	“Жумушчу зонанын абасына санитардык-гигиеналык талаптар”
5,39	0,56	
4,54	1,13	

Изилдөөнүн 7-таблицада чагылдырылган натыйжаларын пайдаланып, таштандылардын концентрациясынын өзгөрүүсүнүн чиймеси түзүлдү (6-чийме).



6-чийме. Зыяндуу таштандылардын концентрациясынын өзгөрүү графиги
 * учурдагы технология боюнча
 ° сунушталган технология боюнча.

Булагы: автор тарабынан түзүлдү

7-таблицанын жана 6-чийменин маалыматтарынан кыш күйгүзчү мештен чыккан газдардын булгоочу заттардан тазаланышы 75-80% жетери көрүнүп турат.

ТЫЯНКАТАР:

1. Булгоочу заттарды азайтуу боюнча изилдөөден алынган эксперименталдык маалыматтар Ош шаарынын жана Ош облусунун экологиялык коопсуздугу боюнча иш-чараларды иштеп чыгуунун негизин түзөт.

2. Аба чөйрөсүнүн булгандырылышынын бийик деңгээли Ош шаарынын калкынын ден соолугуна терс таасирин тийгизип, калктын ар кандай оорулар менен ооруп калууларын шарттайт. Изилдөөнүн негизинде, негизги

оорулардын 11 түрү белгиленди, алар: «Кан оорулары, кан жаратуучу органдарынын, иммундук механизмдеринин бузулушу», «Дем алуу органдарынын оорулары», «Шишик оорулары», «Тери жана тери алдындағы клетчатка оорулары», «Көз жана анын коштонду оорулары», «Кан айлану өргандарынын оорулары», «Эндокриник системасынын оорулары жана тамак синирүүнүн бузулушу»; «Нерв системасынын оорулары», «Психикалык бузулулар», «Губаса аномалиялар».

3. “Ош Ак-Таш” ААК ишканасында курулуш материалдарын өндүрүү технологиясынын баскычтары боюнча айлана-чейрөнү булгоонун булактары изилденди жана булгоочу заттардын саны жана көлемү аныкталды. Анын ичинде: көмүртек диоксиди CO_2 (25,12 т/жыл, күкүрт оксиidi 46,03 т/жыл, жалпы формула менен биригип (NO_x) түзгөн азот оксиidi (NO) менен азот диоксиди (NO_2) 1,58 т/жыл.

4. Түтүн газдарын сыртка чыгаруу боюнча азыркы учурда иштеп жаткан жабдуулар анча так иштебейт, ыш жана түтүн газдарын тазалоо технологиясында кемчиликтер бар, мунун натыйжаласында ыш, көмүрдүн толук күйбей калган катуу бөлүкчөлөрү, күл айлана-чейрөнү интенсивдүү түрдө булгап жатат. Изилдөөлөр жана эсептөөлөр көрсөткөндөй, кыш күйгүзүүчү мештеш эле 8 ай ичинде атмосферага 228 тонна булгоочу заттар ташталган.

5. Түтүн газдарын зыяндуу заттардан тазалоо учун “Ош Ак-Таш” ААКна булгоочу заттардын булактарына жаны “буу жууугуч” техникалык түзүлүшүн орнотту сунуш кылынат. Аталган түзүлүштү орнотту менен атмосферага чыккан зыяндуу заттардын саны (көлемү) 75-80% кыскарыт.

6. “Буу жууугуч” биринчи жолу “Ош Ак-Таш” ААК өндүрүштүк ишканасынын №1 кыш заводунда кыш күйгүзчү мештин жана гипс күйгүзчү мештин түтүн чыгуучу туттүгүнүн кире бериши тешигине орнотулуп, сыноодон еткерүлдү жана өзүнүн жогорку натыйжалуулугун көрсөттү.

ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАР:

1. №1 кыш заводунда айлана-чейрөнү жакшыртуу жана коргоо учун квартал сайын булгоочу заттардын булактарынан уюшулбаган чыгындыларды аныктоо, уюшулган булактардын ишинин натыйжалуулугун көзөмөлдөө, күйгүзүү мештеринен, кургатуучу камералардан жана гипс өндүрүү цехинен чыгуучу газдарды тазалоо боюнча мониторинг жүргүзүү талап кылынат.

2. Кыш күйгүзчү мештерден, кыш кургатуучу камералардан жана гипс өндүрүү цехтеринен чыккан түтүн газдарын тазалоо деңгээлин жогорулатту учун кыш жана гипс күйгүзүү тилкелерине “буу жууучту” өндүрүшкө киргизүү зарыл.

3. Чийки кышты кургатуу мезгилинде анын экологиялык тазалыгын сактап калуу учун кыш күйгүзчү мештерден чыккан ысык абаны булгоочу заттардан алдын-ала тазалап колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн издөө керек.

4. Кыш күйгүзчү жана кургатуучу мештерден чыккан түтүн газдарынын жылуулугун суу түтүктөрүндөгү сууну 70°C температурага чейин жылытуу жана тиричилик жана өндүрүштүк мұктаждықтар учун пайдалануу сунуш

кылышнат. Бул үчүн тұтұн газдарының атмосферага чыгуу жолунда буу казандарында колдонуучу экономайзер тибиндеги суу тұтұктөрүн орнотуу зарыл.

5. Кышты күйгүзүүнүн сапатын жакшыртуу максатында кыш күйгүзчү мештерде Өзгөн районунун "Муз-булак" көмүр кенинин көмүрүн колдонуу сунуш кылышнат.

Диссертациянын материалдары боюнча жарық көргөн иштердин тизмеси:

1.**Маматалиева, Ф.Т.** О некоторых проблемах загрязнения атмосферного воздуха вследствие деятельности Акционерного общества «Ош «Ак-Таш» г. Ош [Текст] / Ф.Т.Маматалиева // Вестник ОшГУ.– 2012. - № 3 Выпуск II- С.172 – 178.

2.**Маматалиева, Ф.Т.** Актуальные вопросы экономики в организации природоохранной деятельности [Текст] / Ф.Т. Маматалиева // «Высшая школа Казахстана» Международное научно-педагогическое издание. -Алматы. -2012.- №3.- С.29-33.

3.**Маматалиева, Ф.Т.** Экологические и экономические аспекты использования выбросов и сбросов по городу Ош [Текст] / Ф.Т. Маматалиева // Известия ОшТУ. - 2014 - №1- С.175-181.

4.**Маматалиева, Ф.Т.** Экологические проблемы кирпичного производства и пути их решения (на примере ОАО «Ош Ак-Таш») г. Ош [Текст] / Ф.Т. Маматалиева // Электронный научно-практический журнал «Синергия». – Волгоград. – 2015 - С.80-85.

5.**Маматалиева, Ф.Т.** Влияние основных химических примесей, уходящих с печи обжига предприятия ОАО «Ош Ак-Таш» на здоровье населения города Оша [Текст] / Ф.Т. Маматалиева // «Новое слово в науке: перспективы развития». Сбор. матер. VII междунар. научн.- практич. конфер. – Чебоксары. - 2016. - Интерактив плюс / центр научного сотрудничества. - ISSN 2411 – 8133. - №1(7) - С.19-24.

6.**Маматалиева, Ф.Т.** Влияние деятельности промышленных предприятий на здоровье матери и ребенка (на примере предприятия ОАО Ош «Ак-Таш»). [Текст] / Ф.Т. Маматалиева // «Новое слово в науке: перспективы развития» / Сбор. матер. VII междунар. научн.- практич. конфер.. - Чебоксары - 2016.- Интерактив плюс / центр научного сотрудничества. - ISSN 2411 – 8133 №1(7). - С.29-35.

7.**Маматалиева, Ф.Т.** Проблемы влияния деятельности вспомогательных цехов ОАО «Ош Ак -Таш» г. Ош на здоровье населения города Ош. [Текст] / Ф.Т.Маматалиева // «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук» / Журнал научных публикаций. - Москва 2015-№10 (октябрь) часть II.-С.124-127.

8.**Маматалиева, Ф.Т.** Проблемы и влияния деятельности промышленных предприятий на здоровье матери и ребенка (на примере предприятия ОАО

«Ош-Ак Таш»), проживающих вблизи территории кирпичного завода №1 [Текст] // Ф.Т.Маматалиева // Известия ОшТУ. - 2018 - №2 - С.119-124.

9. Маматалиева, Ф.Т. Зависимость загрязнения воздуха предприятием ОАО «Ош-Ак Таш») и заболеваемости населения города Ош участка Дыйкан Кыштак, относящиеся к ФЦСМ №3 [Текст] // Ф.Т.Маматалиева // Известия ОшТУ. - 2018 - №2 - С.124-128

РЕЗЮМЕ

диссертационной работы Маматалиевой Флоры Туркменовны на тему:
Влияние деятельности промышленных предприятий на окружающую среду и его эколого-экономическая оценка (на примере ОАО «Ош Ак-Таш») г. Ош представляемой на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 – экология

Ключевые слова: источники загрязнений, сбросы, выбросы, степень загрязнения, загрязняющие вещества, технологические операции, энергоносители, экологическое воспитание, экологическое преступление, газовоздушная смесь, выхлопные вещества, летучие вещества, обжиг кирпича, сушка кирпича.

Объектом исследования являются источники загрязнений окружающей среды.

Цель исследования состоит в изучении и оценке степени влияния выбросов промышленного предприятия на окружающую среду и здоровье человека с разработкой мер по снижению её отрицательного воздействия.

Методы исследования: сравнительный анализ, экспериментальные, лабораторные, экономико-математические и статистические.

Полученные результаты и научная новизна: выявлены причинно-следственная связь заболеваний и источников загрязнений; исследованы источники и причины загрязнения окружающей среды населенного пункта (города) территории расположения предприятия ОАО «Ош Ак-Таш» и влияния его деятельности на окружающую среду; разработано и апробировано техническое средство по сокращению выбросов из источников загрязнений; определена корреляционная зависимость между загрязненностью воздуха и заболеваниями.

Рекомендации по использованию. Сформулированные в работе теоретические положения и практические рекомендации по совершенствованию технологии очистки уходящих газов могут быть использованы промышленными предприятиями, работающими на энергоносителях как мазут, твердое топливо и газ для сохранения окружающей среды. Отдельные теоретические положения и практические рекомендации диссертации могут быть использованы при чтении курса лекций по предметам «Охрана окружающей среды», «Экология», «Прикладная экология», «Общая экология», «Городская экология» «Экология и охрана окружающей среды при химическом загрязнении», «Промышленная экология», «Экология. Основы рационального природопользования».

Область применения: охрана окружающей среды, очистка дымовых газов, промышленные предприятия.

Маматалиева Флора Туркменованын «Өндүрүштүк ишканалардын иштешинин айлана-чейрөгө тийгизген таасири жана анын экологиялык-экономикалык баасы (Ош шаарындагы "Ош Ак-Таш" ААКнун мисалында) деген темада 03.02.08 – экология адистиги боюнча биология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын

РЕЗЮМЕСИ

Негизги сөздөр: булгоочу заттардын булактары, таштандылар, булгануу дөңгөли, булгоочу заттар, технологиялык операциялар, энергия алып жүрүүчү заттар, экологиялык тарбия, аба-газ аралашмасы, чыгынды газдар, учуучу заттар, кышты күйгүзүү, кышты кургатуу.

Изилдөөнүн объектиси болуп айлана чейренү булгоочу булактар саналат.

Изилдөөнүн максатын өнөр-жай ишканаларынын калдыктарынын айлана-чейрөгө жана адамдардын ден соолугуна таасир тийгизүү даражасын изилдөө жана баалоо, анын терс таасирин азайтуу боюнча иш-чараларды иштеп нутгуу түзөт.

Изилдөөнүн ыкмалары: салыштырмалуу анализ, эксперименталдык, лабораториялык, экономикалык-математикалык жана статистикалык.

Алынган натыйжалар жана илимий жаңылыктар: булгоочу булактар менен калктын ооруп калууларынын ортосундагы себеп-натыйжа байланышы аныкталды; «Ош Ак-Таш» ишканасына жакын жайгашкан калктуу пункттун (шаардын) айлана-чейрөсүнүн булганышынын булактары жана себептери изилденди; булгануу булактарынан чыккан булгоочу заттарды азайтуучу техникалык караажат иштелип чыкты жана сыноодон еткерүлдүү; абанын булгануу дөңгөли менен оорулардын ортосундагы корреляциялык көз карандылык аныкталды.

Пайдалануу боюнча рекомендациялар. Иште калыптандырылган теориялык жоболор жана чыгынды газдарды тазалоо технологиясын еркүндөтүү боюнча практикалык рекомендациялар мазут, катуу отун жана газ сыйктуу энергия алып жүрүүчүлөр менен иштеген өнөр-жай ишканалары тарабынан айлана-чейренү коргоо максатында колдонулушу мүмкүн. Диссертациянын айрым теориялык жоболору менен практикалык рекомендацияларын «Айлана-чейренү коргоо», «Экология», «Колдонмо экология», «Жалпы экология», «Шаардын экологиясы» «Химиялык булганудагы экология жана айлана-чейренү коргоо», «Өнөр-жай экологиясы», «Экология. Жаратыльшты рационалдуу пайдалануунун негиздери» предметтери боюнча лекциялар курсун окууда колдонууга болот.

Коллонуу чейрөсү: айлана-чейренү коргоо, түтүн газдарын тазалоо, өнөр-жай ишканалары.

RESUME

dissertation of Mamatalieva Flora Turkmenovna «The impact of enterprises functioning production on environment and its environmental and economic evaluation (as an example of Osh JSC «Osh Ak-Tash») presented for the degree of Candidate of ,biological sciences on specialty: 03.02.08- ecology.

Key words: sources of pollution, the pollution level, technological operations, pollutants, energy, environmental education, the air-gas mixture, traffic fumes, flying substances, brick burning ,brick drying.

Research object: the sources of environmental pollutants. The subject of the research: the impact of industrial enterprises hazardous substances on the illness of the population of city, environmental pollution mechanisms.

Research of investigation:the impact of the industrial enterprises on environment and and determination of its ecological and economic assessment, study the impact of the industrial enterprises on the health of the population of the city Osh, and on the environment, ecology and to determine the sources of pollutants in industrial enterprises of Osh JSC "Osh Ak-Tash " located in the city.

Methods of investigation: foreign and home scientists environmental pollution mechanisms and their impact on public health, the environment, the economy and the pace of economics.

Obtained results and newness: identified the pollutant sources and determine the cause-and-effect relationship between the population health, causes of pollution of the environment, the Osh JSC "Osh Ak-Tash" industrial enterprises there is a specific measure of the surrounding space to identify sources of contamination and pollution, due to the company's operation, for reducing the pollution levels of the environment as a result recommendations and technical tools have been developed. As well as the mechanism for reduction the amount of harmful gases, sources of pollutants in the atmosphere (volume) was tested.Substances was calculated based on the actual performance of the supply of raw materials during the production of building materials (forming , preparation for forming, drying and brick burning (gypsum) technological processes in the period spreading the number and volume of harmful substances to the atmosphere is identified .

Recommendations for usage: is cause-and-effect relationship between the population health and the air pollution and theoretical and practical bases marked in the thesis may be used in cleaning gases, as well as improving the technology of cleaning gases, leading to practical recommendations, the city, regional causes affecting the ecology, as a the results of the research dissertation fuel oil, solid fuel (coal), gas processing plants tricks chemical pollutants to protect the environment. Some of the theoretical foundations and practical recommendations can be applied in the lectures like "Environmental Protection ","Ecology "and" Applied Ecology ","General Ecology "and" Protection of Environment from chemicals pollution","Ecology. "The basis of Rational nature Use".

Used sphere: environmental protection, flue gas cleaning, industrial enterprises.

Басууга 27.09.2018 кол коюлду
Офсеттик кагаз. 60x84 форматы
Көлемү 1,5 б.т.
Тиражы 100 экз. Байрутма №№001889

ОшТУнун РББ басылды, Ош ш., Исанов кеч., 81.

